

Мугалимдердин кенешмесинде

кабыл алынды

№2 17.09.2020-ж.

БЕКИТЕМИН

Мектеп директору:

3.А.Бадбаков



**№1 орто мектебинде жарандардын**

**Кайрылууларын кароо тартиби жөнүндө**

**Жобо**

**1. Жалпы жобо.**

1.1 Бул жобо “Жарандардын кайрылууларын кароо тартиби тууралуу” №67 4-май 2007-жылы КРнын мыйзамына ыйлайык иштелип чыкты.(КРнын 26-февралынын 2008-ж №16,2009-жыл 15-июнь №214, 2011-жыл 3-май №17, 2013-жыл 15-июль №144,2005-жыл 17-февраль №35) КРнын иш өндүрүшү боюнча типтүү көрсөтмөсү менен (Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн 2013-жылдын 10-июнундагы №340 2015-жылдын 10-мартындагы №108 токтомдорунун чыгарылышында) ошондой эле жарандардан келип түшкөн кайрылуулар менен иштөө эрежелерин жөнгө салуучу укуктук ченемдик документтердин тизмеси менен.

1.2 Жарандардын оозеки жана жазуу түрүндөгү кайрылууары менен иштөөдө жарандарга Кыргыз Республикасынын конституциясындагы жазуу жана оозеки түрдө арыздануу жана сунуштоо укуктары сакталышына негизги шарттар түзүлүшү керек.

1.3 Кыргыз Республикасынын “Билим берүү жөнүндөгү” мыйзамына ылайык педагогикалык кызметкерлердин кесиптик жүрүм-турумдарынын нормаларынын бузулушунун тергөө, ага жазуу түрүндө жазылган арыздын негизинде гана жүргүзүлүшү керек.

1.4 жарандардын кайрылуулары: сунуш, арыз, даттануу түрүндө келип түшөт.

Сунуш-бул мектептин ишмердүүлүгүн жакшыртууга багытталган жарандардын кайрылуусу;

Арыз – жарандардын мыйзамдуу кызыкчылыктары жана укуктарын ишке ашыруу максатында кайрылуусу;

Даттануу-жарандардын кызыкчылыктарын жана укуктарын калыбына келтирүү талаптары менен кайрылуусу;

**2. Иш-кагаздарын жүргүзүүнү уюштуруу.**

2.1 Жарапдардын оозеки жана жазуу түрүндөгү кайрылуулары менен иштөө КРнын конституциясына ылайык жүргүзүлүшү керек.

2.1 Жарапдардын кайрылуулары менен иштөө жоопкерчилиги мектеп мудүрүнө жүктөлөт.

2.3 Мектеп мудүрү жарапдардын оозеки жана жазуу түрүндөгү кайрылуулары боюнча чечимдерди кабыл алат.

### **3.Жарапдардын кайрылуу каттарын кабыл алуу жана каттоо.**

3.1 Бардык келип түшкөн кайрылуулармектеп мүдүрү же анын ордун алмаштыруучу тарабынын ошол күнү кабыл алышыши керек.

3.2 Келип түшкөн кайрылуу каттарына тиешелүү документтердин көчүрмөлөрү кошотиркелиши керек .калыбына алынган анык документтер жана балуу кагаздар жарапдарга АКТ боюнча кайтарылып берилет .

3.3 Жарапдардын келип түшкөн кайрылуулар жана аларга берилген жооптордун көчүрмөлөрү бекитилген номенклатурага ылайык иш папакасына тиркелет.

### **4.Жарапдардын каттарын карап чыгуу.**

4.1 Жарапдардын каттарын кароо катталган күндөн тартып бир айга чейинки мөөнөттө каралып чыгышы керек.

4.2 Жарапдардын кайрылууларына жооптор мектеп мүдүрүнүн же анын орун басарынын колу менен бекитилет.

4.3 Жарапдардын кайрылууларын карап чыгууда кызмат адамдары милдеттүү:

- кейгөйлөрдү дыкат карап чыгуу, керек болгон учурда керектүү документтерди сурал алуу далилдерди текшерүү үчүн жеринен барып көрүүлөрдү уюштуруу;

- кайрылуулар боюнча маалыматтуу чечимдерди кабыл алуу жана чечимдерди убагында туура ишке ашырууну камсыз кылуу.

4.4 Жооптор кат баракчасына тиркелип,төмөнкү реквизиттерди камтыйт:(даректер,текст аткаруучунун аты-жөнү,байланыш телефону,датасы)

### **5.Жарапдардын кыйналуулары менен иштөөгө көзөмөлдүк кылуу.**

5.1 Келип түшкөн каттарга көзөмөл жүргүзүүнү мектептин мүдүрү аныктайт.Башка уюмдарга же мекемелерге кайра багытталган жарапдын каттары да көзөмөлгө алынат.

5.2 Көзөмөлгө алынган жарапдардын каттары каттоо,көзөмөлдөө карточкаларында"Көзөмөл" белгиси менен белгilenет.

5.3 Көзөмөлдөөнү уюштуруу: Жарапдардын кайрылууларын аткаруу мөөнөтү жана жүрүшү каттоо,көзөмөлдөө карточкаларында жана журналда катталышы керек.

### **6.Жарапдардын оозеки кайрылууларын кабыл алуу жана карап чыгуу.**

6.1 Жарандарды кабыл алуу күн сайын сабактан тышкаркы учурда жүргүзүлөт. Мектеп мұдүрү күн сайын saat 13:00ден 16:00гө чейин кабыл алат. Шейшенбі күнү 8:00ден 16:00гө кабыл алат.

6.2 Кайрылуучулар жарандарды жеке каттоо карточкаларына катталат.

## **7. Жарандардын оозеки жана жазуу түрүндөгү талдоо жана жалпылоо.**

7.1 Келип түшкөн арыз, сунуш, даттаннууларды мектеп мұдүрү же мектептин тийиштүү кызмат адамдары талдап, жалпылап туруусу зарыл.

7.2 Кайрылууларды жалпылоо төмөндөгү квалификация боюнча жүргүзүлөт:

- кайрылуулардын дареги боюнча
- билим берүү мекемелеринин түрлөрү жана типтери боюнча
- жеке, коллективдик, жашыруу кайрылуулардын баарын кароо
- иштин багыты боюнча.

7.3 Жарандардын кайрылуулары менен иштөө жыйынтыгы боюнча аналитикалық календардык жылга даярдалат.

## **8.Жарандардын оозеки жана жазуу түрүндөгү каттары боюнча иштерди түзүү жана сактоо.**

8.1 Жарандардан келип түшкөн баардык оозеки жана жазуу түрүндөгү кайрылуулар алардын уруксааты болгондон кийин каттарды борборлоштурулган эсепке алуу жана иштерди түзүү учүн аларга тиешелүү бардык материалдар менен кайтарылышы керек.

8.2 Жарандардын жазуу жүзүндөгү арыздары, аларга берилген жооптордун көчүрмөлөрү, алардын уруксатына байланыштуу документтер ошондой эле жеке кабыл алуу боюнча документтер, бекитилген иштер номенклатурасына ылайык көктөмөлөрдө түзүлөт.

8.3 Көктөмөлөрдүн түзүүнүн жүрүшүндө документтердин таризделишинин тууралыгы текшерилет, толук эмес же туура эмес таризделген документтер кайрадан иштеп чыгуу учүн аткарычууларга кайтарып берилет.

8.4 Жарандардын кайрылууларын оозеки кароо боюнча каттар жана материалдар беш жыл бою сакталат андан кийин алар жок кылышат.

Кара-Балта шаарынын  
№1 орто мектеби

**Ишеним почтасына  
түшкөн арыздарды кароо боюнча  
журнал**

**11.12.2021жыл**

**Кара-Балта шаары**

Кара-Балта шаарындагы №1 орто мектебинин “Ишеним почтасына” түшкөн кайрылууну кароо

Катышкандар:

- Директор: Балбаков З.А
- Соц педагог: Баялиев Ж.Ж
- Кожомбердиева С.Э.
- Камалдин к Асель
- Токтогул к Чолпон
- Гвоздева Л.Н
- Ата-энелер, окуучулар

Саат:14: 20

Баялиев Ж.Ж. кайрылуу менен тааныштырды.

Талкуу аркылуу чечим чыгарылды:

1. 9е классынын окуучусу Мамуков Вадим мектеп ичиндеги көзөмөлгө ( бир айлык мөөнөткө )алынсын .
2. Бул окуучу эки тарааптуу көзөмөлдөнсүн.

Комиссия мүчөлөрү:

- Соц педагог: Баялиев Ж.Ж
- Кожомбердиева С.Э.
- Камалдин к Асель
- Токтогул к Чолпон

13.01.2022жыл

Кара-Балта шаары

Кара-Балта шаарындагы №1 орто мектебинин “Ишеним почтасына” түшкөн кайрылууну кароо

Катышкандар:

- Директор: Балбаков З.А
- Соц педагог: Баялиев Ж.Ж
- Кожомбердиева С.Э.
- Камалдин к Асель
- Токтогул к Чолпон
- Мурзакова Т.В
- Ата-энелер, окуучулар

Саат:10: 30

Баялиев Ж.Ж. кайрылуу менен тааныштырды.

Талкуу аркылуу чечим чыгарылды:

3. Чыр-чатактын катышуучулары 5д,з класстарынын окуучулары Усенбеков.Р, Усакова Н, Маданбекова Н, Аскарова Г. мектеп ичиндеги көзөмөлгө ( бир айлык мөөнөткө )алынсын .
4. Бул окуучулар эки тарааптуу көзөмөлдөнсүн.

Комиссия мүчөлөрү:

- Соц педагог: Баялиев Ж.Ж
- Кожомбердиева С.Э.
- Камалдин к Асель
- Токтогул к Чолпон

**25.01.2022жыл**

**Кара-Балта шаары**

Кара-Балта шаарындагы №1 орто мектебинин “Ишеним почтасына” түшкөн кайрылууну кароо

Катышкандар:

- Директор: Балбаков З.А
- Соц педагог: Баялиев Ж.Ж
- Кожомбердиева С.Э.
- Камалдин к Асель
- Токтогул к Чолпон
- Кулова Р.Т
- Ата-энелер, окуучулар

Саат:14: 20

Баялиев Ж.Ж. кайрылуу менен тааныштырды. Тартибине байланыштуу түшүнүк алынып, эскертүү берилди.

Талкуу аркылуу чечим чыгарылды:

5. 8в классынын окуучусу Майрамбеков Даниель мектеп ичиндеги көзөмөлгө ( бир айлык мөөнөткө )алынсын .
6. Бул окуучу эки тараптуу көзөмөлдөнсүн.

Комиссия мүчөлөрү:

- Соц педагог: Баялиев Ж.Ж
- Кожомбердиева С.Э.
- Камалдин к Асель
- Токтогул к Чолпон